



## **Т.Сатылганов атындагы №69 окуу –тарбия комплекс-гимназиясынын предметтик декаданы өткөрүү жөнүндө жобосу**

### **1. Жалпы жобо.**

1.1. Мугалимдердин кесиптик компетенттүүлүгүн жогорулатуу максатында мектептин предметтик декадасы жылына бир жолу усулдук бирикме тарабынан илимий методикалык кызматтын пландаштыруусунун негизинде усулдук бирикмелер тарабынан өткөрүлөт.

#### **1.2. Предметтик декаданын милдети:**

- Ачык сабактарды ,класстан тышкаркы иштерди уюштуруу жана өткөрүүгө даярдануусу аркылуу, мугалимдердин кесиптик чеберчилигин өнүктүрөт.
- Окуучуларды өз алдынча чыгармачылык иш аракеттерге тартуу .
- Окуу процессинде предметти үйрөнүүгө, окууга болгон кызыгуусун арттырууга мүмкүнчүлүк түзөт .
- Чыгармачыл жөндөмгө ээ болгон окуучуларды табуу аркылуу алар менен билим берүү чөйрөсүндө терең изилдеп иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
- Илимде, техникада көркөм өнөрдө окуучулардын өнүгүүсү үчүн педагогикалык технологиялардын банкын калыптандыруу.

### **2. Предметтик декаданы уюштуруу жана өткөрүүнүн тартиби:**

2.1. Мектептин предметтик декадасы график боюнча өткөрүлөт.

2.2. Предметтик декада мектептин иш планы боюнча жүргүзүлөт.

2.3. Иш-чаралар декаданын максаттарына жана тематикасына ылайык келиши керек.

2.4. Предметтик декаданын уюштуруучулары тийиштүү предметтердин мугалимдер жана УБнин жетекчиси болуп саналат.

2.5. Предметтик декаданын катышуучулары болуп төмөнкүлөр саналат:

предметтик декада жүргүзүлүп жаткан предмет боюнча билим алып жаткан окуучулардын тобу жана бардык мугалимдер;

2.6. Предметтик декаданын алкагында төмөнкүлөр өтүлүшү мүмкүн:

- Предмет боюнча традициялык эмес, интерактивдүү сабактар;
- Класстан тышкаркы иштер;
- Мектеп боюнча жалпы иш чара;

- Окуу тарбия иштеринин ж.б формалары;
- Предмет боюнча олимпиадалар;

2.7. Декаданын планын түзүүдө төмөнкүлөрдү эске алуу керек:

- ✓ предметти окуткан бардык мугалимдердин жумушка орношуусу;
- ✓ сабактарды жана иш-чараларды өткөрүүнүн ар кандай формалары;
- ✓ күнүн, убактысын жана жоопкерчилигин көрсөтүү менен иш-чаралардын так графигин түзүү.

2.8. Ар бир предметтик мугалим предметтик декаданын алкагында бирден кем эмес сабак жана класстан тышкары иш-чараларды өткөрүүсү зарыл.

2.9. Предметтик декаданы өткөрүү ар кандай визуалдык маалымат менен коштолушу керек.

2.10. Предметтик декаданын аягында мугалим декаданын жүрүшүндө уюштурулган иш-чараларга (сабактар, класстан тышкары иш-чаралар) маалыматтарды камсыз кылып өздүк анализин айтат.

2.11. Предметтик декаданын жыйынтыгы боюнча мугалим бирикме жетекчисине төмөнкү документтерди берет:

- ачык иш-чаралардын пландары же сценарийлери;
- педагогикалык кызматкерлердин жана окуучулардын аты-жөнүн сыйлыкка көрсөтүү менен предметтик декаданын жыйынтыгы боюнча отчет.